

**Саламдашуу .
Жагымдуу маанай түзүү.**



АЛТЫН ЭРЕЖЕ

Кунт коюу

Активдүү

Ынтымактуу

Жоопкерчиликтуу

Сыйлоо




Баалоо:



САБАКТЫН ТЕМАСЫ:

Көбөйтүү



САБАКТЫН МАКСАТЫ:

1. Көбөйтүү амалы жөнүндө

маалымат алышат.

2. Окуучулар бирдей сандагы


кошулуучуларды кошуу амалы менен


көбөйтүү амалын байланышын

түшүнүп, эсеп чыгарууда колдонушат.

3. Сандарды элементи менен



таза жана сулуу жазышат.





Мадина 2 катарга 5тен роза гүлүн отургузду.
Мадина бардыгы канча роза гүлүн отургузду?





Чыгарылышы:

$$5+5=10$$

Жообу: 10 роза

A collection of gold stars of various sizes scattered across the left side of the image.A bright yellow sun with orange rays, positioned in the upper right corner.


5+5

Бирдөй

кошулуучулар.

★ Тик бурчтуу таблицаны


★ байка.



4төн 3жолу

$$4+4+4=12$$

$$4 \cdot 3 = 12$$


$$4 \cdot 3 = 12$$

Бул туюнтма да биринчи сан эмнени


билдирет?
4-көбөйтүүчү сан

Экинчи сан эмнени билдирет?

Аны көбөйтүүчү сан.

12 көбөйтүндү.





$$4 \cdot 3 = 12$$



Көбөйүүчү

көбөйтүндү

көбөйтүүчү




Бирдей

кошулуучулардын


суммасы көбөйтүү

деп аталат.



- **көбөйтүү амалы**

1. Маселе менен иштөө
3 катарга 5тен помидор көчөтү
отургузулган. Бардыгы канча помидор
көчөтү отургузулган?



2. Кошулуучулардын суммасы түрүндө жазып, келип чыккан суммалар кайсы сандардын көбөйтүндүсү болот? Ыкчам текшерүү.

"5тен 4жолу -бул?"

"7ден 2жолу -бул?"

"4төн 3жолу - бул?"

ЭС АЛУУ МҮНӨТҮ.



3. 1-100 ТАБЛИЦАСЫ МЕНЕН

ЧЫГАРУУ.

$$1) 64 - 18 =$$

$$2) 70 - 60 =$$

$$50 + 40 =$$

$$87 + 13 =$$


$$3) 90 - 70 =$$

$$54 + 45 =$$

Сабакты бышыктоо.

МАСЕЛЕ ИШТӨӨ.

**2 банкага 5тен бадыраң
туздалган. Канча бадыраң
туздалган?**



ҮЙ ТАПШЫРМА.

579-МИСАЛ 102-БЕТ.

